

КЕЛИШИМ № ____

Кыргыз-Түрк «Манас» университети жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу

Мамлекеттик салык кызматы ортосундагы кызматташуу жөнүндө

«14» март 2025 ж.

Бишкек ш.

Уставдын негизинде иш алып барган Кыргыз-Түрк «Манас» университети, мындан ары - Билим берүү мекемеси», атынан биринчи проректору, PhD., профессор Ибраев Алмаз Орозакунович бир тараптан жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматы, мындан ары - МСК, төрагасынын орун басары Жиенбеков Бакыт Муратович МСК жөнүндө жобонун негизинде иш алып баруучу, экинчи тараптан, мындан ары биргелешип «Тараптар» деп аталуучу, салык жана салык салуу адистерин даярдоонун сапатын жогорулатуу, ошондой эле салык салуу чөйрөсүндөгү илимий-изилдөө ишинин практикалык маанисин күчөтүү жана алардын натыйжаларын салык процессине практикалык киргизүү максатында конструктивдүү кызматташууга эки тараптуу каалоону жана кызыкчылыкты билдирип, бул келишимди төмөндөгүлөр боюнча түзүштү:

1. Келишимдин предмети

1.1. Бул келишимдин предмети төмөнкү багыттар боюнча кызматташуу болуп саналат:

1.1.1. Салыктар жана салык салуу боюнча илимий, илимий-методикалык жана маалымдама адабияттары, нускама жана методикалык материалдар менен өз ара камсыз кылуу;

1.1.2. «Каржы жана насыя», «Салыктар жана салык салуу», «Эл аралык мамилелер» адистиктери боюнча, ошондой эле Мамлекеттик салык кызматында башка адистиктер боюнча окуу жайдын студенттеринин окуу, өндүрүштүк (дипломго чейинки) жана илимий практикасын акысыз негизде камсыз кылуу;

1.1.3. Өз ара макулдашуулардын негизинде кызматташууга байланышкан укуктук маселелерди талкуулоо үчүн эки тараптуу жолугушууларды уюштуруу;

1.1.4. Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын курамында катышуу үчүн Мамлекеттик салык кызматынын жетектөөчү адистерин тартуу жана студенттер менен окуу сабактарын өткөрүү.

2. Тараптардын укуктары жана милдеттери

2.1. Бул келишимдин тараптары төмөнкүлөргө милдеттенишет:

- ушул Келишим боюнча милдеттенмелерди аткаруунун жүрүшүндө келип чыккан көйгөйлөрдү тез арада чечүү үчүн кызматташуунун бардык мезгилине ар бир тараптан бирден жооптуу адамды дайындасын.

2.2. МСК төмөнкүлөргө укуктуу:

2.2.1. Билим берүү мекемесинен окуу жылынын башталышында Мамлекеттик салык кызматына конок лекцияларынын темаларынын аталышын жана графиктин берүүнү жана алардын аткарылышын тийиштүү көзөмөлгө алууну талап кылуу;

2.2.2. Окуу жайынан практиканын программасын жана практикадан өтүү үчүн календарлык графиктерди практика башталганга чейин бир ай мурда Мамлекеттик салык кызматына макулдашуу үчүн берүүнү талап кылууга;

2.2.3. Тиркемеге ылайык окуу жайынан практикага жиберилген студенттердин тизмесин (мындан ары - Тизме) 10 календардык күнгө чейин өз убагында берүүнү окуу жайдан талап кылууга;

2.2.4. Студенттер үчүн окуу, өндүрүштүк (диплом алдындагы) жана илимий практикадан өтүүнүн алдында билим берүү мекемесинен коопсуздук боюнча тийиштүү даярдыктан өтүүнү талап кылууга;

2.2.5. Практика өтүүчү студенттерден МСК тарабынан белгиленген эмгек тартибин жана ички эмгек тартибин сактоону талап кылуу;

2.2.6. Окуу жайдын бекитилген окуу планы жана практикасынын графиги боюнча студенттерге Тизме менен жолдомо каты өз убагында берилбесе же практика башталгандан кийин келишсе практикадан баш тартууга;

2.2.7. МСК тарабынан белгиленген эмгек тартибин жана ички эмгек тартибин бузган учурда практика өтүүчү студенттердин практикасын жокко чыгаруу;

2.2.8. Тиркемеге ылайык практика өтүүчү студенттер жөнүндө маалыматтарды суроо.

2.3. МСК төмөнкүлөргө милдеттүү:

2.3.1. Мамлекеттик салык кызматы менен макулдашылган билим берүү мекемесинде алдын ала бекитилген тема жана график боюнча салыктык сабаттуулук маселелери боюнча конок лекцияларын өткөрүү;

2.3.2. Окуу жайынын студенттерине окуу, өндүрүштүк (диплом алдындагы) жана илимий практикадан өтүү үчүн орундарды камсыз кылуу;

2.3.3. Ар бир жумуш ордунда студенттерге коопсуздук шарттарын камсыз кылуу;

2.3.4. Коопсуздук чаралары боюнча тааныштыруу инструктаж өткөрүү;

2.3.5. Студенттерге практика программасын ишке ашыруу үчүн зарыл шарттарды түзүү;

2.3.6. Салык органдарында практиканы башкаруу үчүн квалификациялуу адистерди дайындоо;

2.3.7. Практика өтүүчү студенттерге жумуш күнүнүн тартиби менен тааныштыруу;

2.3.8. Студенттердин МСК тарабынан белгиленген эмгек тартибин жана ички эмгек тартибин бузган бардык учурлары жөнүндө окуу жайына билдирүүгө;

2.3.9. Практика аяктагандан кийин ар бир студенттин иши жөнүндө мүнөздөмөсүн берүү.

2.4. Билим берүү мекемеси төмөнкүлөргө укуктуу:

2.4.1. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери үчүн экономикалык жана каржы маселелери боюнча алдын ала бекитилген темалар жана график боюнча лекцияларды өткөрүү;

2.4.2. Мамлекеттик салык кызматынан студенттерди окуу, өндүрүштүк (дипломго чейинки) жана илимий-изилдөө практикаларынан өтүүнүн алдында коопсуздук техникасы боюнча тийиштүү инструктаж өткөрүүнү талап кылуу.

2.5. Билим берүү мекемеси төмөнкүлөргө милдеттенет:

2.5.1. Окуу жылынын башталышында Мамлекеттик салык кызматына конок лекцияларынын темаларынын аталышын жана графигин берүүгө жана алардын аткарылышына тиешелүү контролду жүргүзүүгө;

2.5.2. Практика башталганга чейин бир ай калганда практика боюнча программасын жана календардык графиктерди Мамлекеттик салык кызматына макулдашууга берүүгө;

2.5.3. Мамлекеттик салык кызматына практикага жиберилген студенттердин тизмесин тиркемеге ылайык практика башталганга чейин 10 күн кечиктирбестен берүүгө;

2.5.4. Студенттерди практиканын календарлык планында каралган мөөнөткө ылайык Мамлекеттик салык кызматына жөнөтүүгө;

2.5.5. Квалификациялуу мугалимдерди практиканын жетекчиси кылып дайындоого;

2.5.6. Студенттерге коопсуздук боюнча инструктажды өткөрүүгө;

2.5.7. Студенттердин МСК тарабынан белгиленген эмгек тартибин жана ички эмгек тартибин сактоосун камсыз кылууга.

3. Келишимдин мөөнөтү

3.1. Бул келишим Тараптар кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет. Жарактуулук мөөнөтү - 3 жыл.

4. Келишимдин токтотулушу

4.1. Бул келишим төмөнкү негиздер боюнча токтотулушу мүмкүн:

4.1.1. Келишимдин мөөнөтү аяктаганда;

4.1.2. Тараптардын макулдашуусу боюнча;

4.1.3. Тараптардын биринин демилгеси боюнча.

5. Башка шарттар

5.1. Келишим мамлекеттик тилде эки түп нуска жана бирдей нускада түзүлөт жана бир нускадан ар бир тарапта сакталат.

5.2. Келишимдин шарттары Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча өзгөртүлүшү мүмкүн.

5.3. Келишимдин шарттарына ар кандай өзгөртүүлөр Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган Тараптар кол койгон кошумча келишим түрүндө таризделет.

6. Тиркемелер

6.1. Тиркеме – Практикага жибериле турган студенттер жөнүндө маалымат берүү формасы.

7. Тараптардын даректери жана реквизиттери

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

ИНН: 02712199510190

Дареги: Жал-23 кичи району, 32

Почта индекси: 720038

ОКПО: 21181508

БИК: 118004

Тел.: 0 (312) 49-27-60

Факс: 0 (312) 54 19 35

Кыргыз Республикасынын Финансы

министрлигине караштуу Мамлекеттик

салык кызматы

ИНН: 00305200510030

Дареги: Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Чүй пр., 219

Почта индекси: 720001

ОКПО: 23738033

БИК: 440001


Тел.: 0 (312) 51 26 23

Факс: 0 (312) 51 26 22


8. Тараптардын кол тамгалары

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин
биринчи проректору, PhD., профессор

Ибраев А.О.

« 14 » _____ 2025 ж.
(колу)  

Кыргыз Республикасынын Финансы
министрлигине караштуу Мамлекеттик
салык кызматынын төраганын орун
басары Джиенбеков Б. М.

« 14 » _____ 2025 ж.
(колу)  

Бул Келишимдин көчүрмөсү алынды « _____ » _____ 2025 ж.

(Алуучунун аты-жөнү)

(колу)